

«Бекитемин»  
С.Жоробаев атындагы №65 жалпы орто  
билим берүү мектебинин жетекчиси:

*Д. Кадыркулова*  
Д. Кадыркулова

05 " 08 2020-ж

## С.Жоробаев атындагы №65 жалпы орто\_билим берүү мектебинин китепкана боюнча жобосу.

- 1.1. Жобо мектеп китепканасынын ишин уюштурат.
- 1.2. Китепкана билимдин жана илимдин сапатын жогорулатууга көмөктөшөт.
- 1.3. Китепкана мектептин түзүмдүк бөлүмү болуп саналат. Китепкананын ишин китепканачы жүргүзөт.
- 1.4. Китепкана өз ишмердигинде Кыргыз Республикасынын “ Китепкана иши жөнүндө мыйзамын” башка мыйзамдарды, мектеп Уставын , ушул Жобону жетекчиликке алат.
- 1.5. Китепкана мектеп мөөрлөрүн , штамптарды жана бланктарды колдонот, ошондой эле өзүнүн аталышы жазылган штампка ээ.
- 1.6. Китепкана кызматкерлеринин милдеттери , китепкананын башчысы тарабынан иштелип чыккан жана мектеп директору тарабынан бекитилген кызматтык нускамалар менен аныкталат.
- 1.7. Китепкана өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткарууда мектептин түзүмдүк бөлүктөрү менен түздөн-түз иш алып барат .
- 1.8. Бул Жобо бекитилген учурдан тартып күчүнө кирет.

### 2. Китепканын милдеттери:

- 2.1. Маалыматтык суроо-талаптарга ылайык, мектепте окуучулардын баардык категориялары үчүн толук жана ыкчам маалыматтык-библиографиялык кызматтарды көрсөтүү .
- 2.2. Мектеп профилинин маалыматтык муктаждыктарына ылайык китепкана фондусун түзүү.
- 2.3. Окуучулардын арасында китепкана жана маалымат менен колдонуу маданиятын тарбиялоо;

2.4. Китепканын тейлөө кызматын кеңейтүү , китепканын техникалык жабдылышынын негизинде алардын сапатын жогорулатуу , китепканадагы маалыматтык процесстерди компьютерлештируу .

2.5. Окуучулардын адабиятка болгон муктаждыктарын канааттандыруу үчүн башка китепканалар, илимий –техникалык маалымат органдары ж.б мекемелер менен иш-чараларды уюштуруу жана кызматташуу.

### **3.Китепканын функциялары**

3.1. Окуучуларга карата көрсөтүлө турган кызматтар:

- “Каталогдор, картотекалар аркылуу китепкана фондусунун курамы жөнүндө толук маалымат берет” .

- Окуучулардын суроо-талабына ылайык китепканада жок болгон чыгармаларды жана башка документтерди башка китепканалардан алат ;
- жана мектептин илимий жана билим берүү ишине жардам берүү үчүн адабияттардын тизмесин түзөт;
- библиографиялык маалымдамаларды аткарат;
- Китепкана фондундагы китеп көргөзмөлөрүн жүргүзөт;
- Окуучулардын , окуучулардын жана изилдөөчүлөрүнүн маалыматтык муктаждыктарын аныктайт, изилдейт жана системалуу тактайт;
- Окуучуларга маалыматтык колдоо көрсөтөт, китепканын маалымдамалык – библиографиялык аппараттарында , маалымат тутумдарында жана маалымат базаларында багыт алуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылат;

3.2. Билим берүү жана кесиптик программаларында , окуу пландарында жана окуу темаларында китептерди алуу тизмесин камсыз кылат.

3.3. Аймактык китепканалар менен иштешет , консультациялык жардам алат.

### **4.Түзүлүшү.**

4.1. Китепканын башчысы мектеп директорунун буйругу менен дайындалат жана кызматтан бошотулат.

4.2. Китепкана мектеп директору тарабынан бекитилген штаттык бирдиктин негизинде иш алып барат.

4.4. Китепканын кызматкерлери мектеп директорунун буйругу менен китепкана башчысынын сунушу менен кызмат ордуна дайындалат.

4.5. Китепканын башчысы төмөнкү документтерди иштеп чыгат:

- китепкана жөнүндө жобо ;
- китепкананы пайдалануу эрежелери;
- учурдагы жылга иш планы ;
- жылдын аягындагы китепканын ишин талдоо

4.6. Китепкана кызматкерлеринин эмгек маанилери эмгек келишими менен жөнгө салынат, анын шарттары Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарына келбеши керек.

4.7. Китепканын курамына төмөнкүлөр кирет:

1. Жазылуу жана окуу залы
2. Электрондук ресурстар сектору ( электрондук китепкана)
3. Китеп сактоо бөлүмү

4.8. Китепканын иштөө убактысы:

- Мектептин ички эрежелерине ылайык аныкталат
- Окуучуларга кызмат көрсөтүлбөй турган санитардык күн.

#### **5.Китепканын укуктары:**

5.1. Китепканын түзүмүн , штаттык санын жана пайдалануунун эрежелерин иштеп чыгып , мектеп директору тарабынан бекиттирүү;

5.2. Китепкананы пайдалануунун эрежелерине ылайык, окуучулар тараптан келтирген зыяндын ордун толтуруунун түрлөрүн жана өлчөмдөрүн аныктоо;

5.3. Белгиленген тартиптен башка китепканалар , уюмдар менен кат алышуу жүргүзүү ;

#### **6. Жоопкерчилик.**

- китеп фондусунун , техниканын жана шаймандардын сакталышы ;

- эмгекти уюштуруу , эмгек жана өндүрүштүк тартипти сактоо ;
- өз компетенциясынын чегинде функцияларды аткарганга;
- китепкана кызматкерлеринин жоопкерчилиги кызматтык нускалар менен аныкталат.

Аксы РБББнө  
С.Жоробаев атындагы №65 жалпы  
орто билим берүүчү мектебинин  
китепканачысы С.Сейталиевадан  
китептердин ижара акысы боюнча

## Билдирүү

к/№	Ижара акы төлөй турган окуучунун саны	Ижара төлөгөн китептин саны	Ижара төлөнгө жылдары	Ижарага төгүлгөн сумма
1	50	165	2018-2019-жж	4125 сом
2	58	376	2019-2020-жж	9400 сом
3	73	430	2020-2021-жж	11400 сом
4	170	524	2021-2022-жж	13100 сом
5	154	607	2022-2023-жж	15195 сом
	505	2102		53220

Мектеп директору:

Д.Кадыркулова

Китепканачы:

С.Сейталиева

